

**Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин
«Кыргыз Республикасынын электр энергиясынын рыногунда
электр энергиясын эсепке алуу эрежелерин бекитүү жөнүндө»
буйрук долбооруна**

МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

1. Максаты жана милдеттери

Буйруктун долбоорунун максаты – электр энергиясынын көлөмүн ишенимдүү жана айкын эсептөөнү камсыздоо боюнча Кыргыз Республикасынын электр энергиясынын рыногунун катышуучулары үчүн бирдиктүү механизм түзүү болуп саналат.

Буйруктун долбоорунун милдети – Кыргыз Республикасынын электр энергиясынын рыногунун катышуучуларын электр энергиянын көлөмүн эсептөө боюнча методикалык камсыздоо болуп эсептелет.

2. Сыпаттоочу бөлүгү

Эрежелердин долбоорунда электр энергиясынын агымынын учурдагы көлөмүн ишенимдүү эсепке алуу үчүн бардык курамдарын индексациялоо аркылуу өзгөчөлүү формулалар каралган.

Электр энергиясынын ички рыногун ченемдик бир жаңсыл кылуу тышкы рынокторго чыгууну жана иштөөнү жеңилдетүүгө мүмкүндүк берет.

Зарыл учурда ички жана тышкы рыноктордун ченемдик базасын ыкчам синхрондоштурат.

Ушул Эреже электр энергиясынын рыногундагы катышуучуларды электр энергиясынын көлөмү жөнүндө актыларды эсептөөнү жана түзүүнү жүргүзүү «Кыргыз Энергетикалык Эсептөө Борбору» ачык акционердик коомунун кызматкерлерине багытталган.

Ошондой эле, электр энергиясынын катышуучулары менен Кыргыз Республикасындагы башка кызыкдар тараптардын ортосундагы эсептин объективдүүлүгү менен таанышууга багытталган.

Эреженин долбоору маалыматтарды топтоонун жана иштеп чыгуунун борборлоштурулган тутумунун (МТИБТ) учурдагы программалык камсыздоосунда «Кыргыз Энергетикалык Эсептөө Борбору» ачык акционердик коомунун кызматкерлери тарабынан автоматташтырылган эсептөөнү жүзөгө ашыруу үчүн иштеп чыгарылган.

3. Маселелердин чечимдеринин варианттары

1-вариант: Кыргыз Республикасынын электр энергиясынын рыногунда электр энергиясын эсепке алуу нормалардын Кыргыз Республикасынын энергетикада колдонуудагы мыйзамдардында жок болушу.

Негиздеме: азыркы учурда Кыргыз Республикасынын энергетикада колдонуудагы мыйзамдардында документтин жок болгондугуна ылайык:

- электр энергиясынын рыногундагы катышуучулардын ортосундагы электр энергиясынын агымынын учурдагы көлөмүн ишенимдүү эсепке алууну жүргүзүү үчүн автоматташтырылган эсептөөнү жүзөгө ашыруу зарыл;

- эсептердин тууралыгын текшерүү.

Ушул жагдай электр энергиясынын агымынын ишенимдүү маалыматынын негизинде энергетикада мамлекеттик саясатты пландоо жана ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын Энергетика министирлигинин кызматын татаалдаштырат.

2-вариант: Кыргыз Республикасынын электр энергиясынын рыногунда электр энергиясын эсепке алуу нормаларын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 22-августундагы № 576 токтому менен бекитилген Электр энергиясын пайдалануу эрежелерине киргизүү.

Негиздеме: Жөнү жок, анткени электр энергиясын керектөөчүлөрдүн, электр менен жабдуучу жана электр берүүчү уюмдардын өз ара мамилелерин гана аныктайт.

Электр энергиясын пайдалануу эрежелери башка электр энергиясынын рыногунун катышуучуларына - электр энергиясын иштеп чыгаруу уюмдарына жана дүң керектөөчүлөрүнө тиешелүү эмес.

3-вариант: Кыргыз Республикасынын электр энергиясынын рыногунда электр энергиясын эсепке алуу эрежелерин бекитүү.

Негиздеме:

- Кыргыз Республикасынын электр энергиясынын рыногунун катышуучулары үчүн бирдиктүү жана так механизм түзүү ишенимдүү жана айкын эсептөөнү камсыз кылат;

- Кыргыз Республикасынын Энергетика министирлигинин инструменти пайда болот - Кыргыз Республикасынын энерготутумунун ичинде электр энергиясынын агымынын жана коңшу энерготутумундары менен электр энергиясынын мамлекеттер аралык агымынын ишенимдүү маалыматы. Энергетикадагы стратегиялык пландоону жана мамлекеттик саясатты ишке ашыруу механизм жакшыртууга мүмкүндүк берет. Андан тышкары, бул инструмент коңшу энерготутумундары менен экспорта/импорта/товар алмашуу маселелерин кароодо зарыл.

Жогоруда айтылган альтернативдик варианттардын негиздемелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Энергетика министирлигине бир гана үчүнчү вариант жөндүү.

4. Мүмкүн болгон социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттердин божомолдору

Буйрук долбоорду кабыл алуу терс көрүнүштөгү социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерди алып келбейт.

5. Коомдук талкуунун жыйынтыктары боюнча маалыматтар

Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамынын 22-беренесине ылайык жарандардын жана юридикалык жактардын кызыкчылыктарына тикелей тиешеси болгон ченемдик укуктук актылардын долбоорлору, ошондой эле ишкердик иш-аракетти жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылардын долбоорлору ченем чыгаруучу органдын расмий сайтына жайгаштыруу жолу менен коомдук талкуулоого жатат.

Сунушталган буйруктун долбоору юридикалык жактардын кызыкчылыктарын козгогондуктан, буйруктун бул долбоору коомдук талкуулоо жол-жобосун жүргүзүүнү талап кылат.

6. Долбоордун мыйзамдарга шайкештигин талдоо

Буйрук долбоор колдонуудагы мыйзамдардын ченемдерине, ошондой эле белгиленген тартипте күчүнө кирген, Кыргыз Республикасы катышуучу катары эсептелген эл аралык келишимдерге каршы келбейт.

7. Каржылоонун зарылдыгы тууралуу маалымат.

Буйрук долбоорду кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча каржылык чыгымды талап кылбайт.

8. Жөндөө таасирин талдоо боюнча маалымат

Сунушталган долбоор ишкердикти жөнгө салууга багытталбагандыктан, жөндөө таасирин талдоону талап кылбайт.

Министр

Т.О. Ибраев